

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын
«Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө мыйзамына ылайык жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о нарушениях

№1-НФ ФОРМАСЫ

ФОРМА № 1-НФ

ГКУД

ЖЫЛДЫК

ГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2020-ж. 24.07. № 6 - токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. № 6

ТОПТОМО ПЕНСИЯЛЫК ФОНДДУН ЭСЕБИНДЕ ТУРГАН
ПЕНСИОНЕРЛЕРДИН САНЫ ЖАНА АЛАРГА
БЕЛГИЛЕНГЕН АЙЛЫК ПЕНСИЯЛАРДЫН СУММАСЫ
ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТ
20 ж. « » -декабрь

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ, СОСТОЯЩИХ НА
УЧЕТЕ В ПЕНСИОННЫХ ОРГАНАХ МИНИСТЕРСТВ И
ВЕДОМСТВ, И СУММАХ, НАЗНАЧЕННЫХ ИМ ЛИЧНЫХ
ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
на «__» __декабря__ 20__ год

Топтомо Пенсиялык Фонд Кыргыз Республикасынын
Улутстаткомуна 14-мартта ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Накопительный Пенсионный Фонд - 14 марта
Нацстаткому Кыргызской Республики

ЗАО Накопительный пенсионный фонд "Дордой Салым"

Ишкана, уюмдун аталышы

ОКПО

Наименование предприятия, организации

г.Бишкек, ул. Коенкозова. Д. 1

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункт)

СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

Территория (область, район, город, нас. пункт)

(заполняется статистическим органом)

720000, Свердловский район

Дареги (почта индекси, көчөсү, үй № (чыныгы жана юридикалык))

Телефон Е-mail (электрондук почта, электронная почта)

Адрес (почтовый индекс, улица, № дома (фактический и юридический))

Негосударственное пенсионное обеспечение, Обязательное пенсионное страхование

ГКЭД

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)

Фактический вид экономической деятельности (основной)

«__» __-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи Омуралиев Урустам Султаналиевич

Руководитель фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

колу (подпись)

Статистикалык отчеттукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:

Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон ____, факс ____, e-mail ____, Веб-сайт Нацстаткома: www.stat.gov.kg

[illegible][illegible]

2. Кирешелер жана чыгымдар

(учурдагы баа менен, сом)

2. Доходы и расходы

(в текущих ценах, тыс. сомов)

	Саптын коду Код строки	Отчеттук жылдагы бардыгы Всего за отчетный	анын ичинен кварталдар боюнча: в том числе по кварталам:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
А	Б	1	2	3	4	5
Кирешелер – бардыгы	1					
Доходы - всего						
анын ичинде: ТПФнын катышуучулары төлөгөн төлөмдөр: - юридикалык жактардан - жеке адамдардан в том числе: Взносы, производимые участниками НПФ: - от юридических лиц - от физических лиц	2					
Аты көрсөтүлгөн пенсиялык эсепке чегерүү үчүн белгиленген пенсиялык активдер Пенсионные активы, предназначенный для начисления на именные пенсионные счета	3					
Операциялык жана операциялык эмес ишмердиктен алынган башка кирешелер Прочие доходы от операционной и внеоперационной деятельности	4					
Башкаруучу компаниялардан алынган инвестициялык киреше, анын ичинде: - ТПФнын катышуучуларынын жеке эсебине, - ТПФнын резервдик эсебине, инвестициялык киреше Инвестиционный доход, полученный от управляющей компании, в том числе: - на лицевые счета участников НПФ - на резервный счет НПФ	5					
Чет элдик валюталардын операциясынын курстук айырмасынан алынган кирешелер жана чыгымдар Доходы, убытки от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	6					
Чыгымдар жана чегерүүлөр - бардыгы	7					
Расходы и отчисления - всего						
анын ичинен: ТПФ катышуучуларына пенсиялык төлөмдөр в том числе: Пенсионные выплаты участникам НПФ	8					
Камсыздандыруу төлөмдөрүнө чегерүүлөр Отчисления в страховые резервы	9					
Материалдык чыгымдар Материальные затраты	10					
Эмгекке акы төлөө Оплата труда	11					
Социалдык камсыздандырууга чегерүүлөр Отчисления на социальное страхование	12					
Командировкалык чыгымдар Командировочные расходы	13					
Негизги каражаттардын ижара акысы Арендная плата основных средств	14					
Негизги каражаттарды амортизациялоо Амортизация основных средств	15					

Негизги каражаттарды ондоо жана техникалык тейлөө Ремонт и техническое обслуживание основных средств	16					
Коммуналдык кызматтардын жана байланыш кызматтарынын төлөмдөрү Оплата коммунальных услуг и услуг связи	17					
Башка чыгымдар Прочие расходы	18					
Жайлардын ижарасы Аренда помещения	19					
Жарнама Реклама	20					
Аудитордук кызматтар жана адистерге кеңеш берүү Аудиторские услуги и консультации специалистов	21					
Салыктар жана салыктык эмес төлөмдөр Налоги и неналоговые платежи	22					
Пенсиялык каражаттарды жайгаштыруу боюнча башкаруучу компанияга төлөмдөр Оплата управляющим компаниям по размещению пенсионных активов	23					

**“Топтомо пенсиялык фонддун эсебинде турган пенсионерлердин саны жана аларга
белгиленген айлык пенсиялардын жана жөлөк пулдардын суммасы” жөнүндө мамлекеттик статистикалык отчеттуулук
формасын толтуруу боюнча НУСКАМА**

№1-ТФ формасы боюнча отчет жыл аягында мамлекеттик эмес пенсиялык фонду тарабынан отчеттук жылдын аягына карата абал боюнча түзүлөт. Отчет Кыргыз Республикасынын Топтомо Пенсиялык Фондунун (ТПФ) жетекчиси тарабынан кол коюлат. Топтомо пенсиялык фонд (ТПФ) - өз ыктыяры менен жарандарды пенсиялык камсыздоо негизиндеги коммерциялык эмес уюмдардын өзгөчө уюштуруу-укруктуу формасы. Топтомо пенсиялык фонду мамлекеттик пенсиялык камсыздоо жана аларга толуктоолорго капабастан иштейт.

ТПФдун катышуучусу - Кыргыз Республикасынын жараны деп саналган жеке жак, чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адамдарга «Кыргыз Республикасынын топтомо пенсиялык фонду жөнүндө» Мыйзамына ылайык бекитилген пенсиялык келишимдин күчүндө төлөнүшү керек же пенсиялык төлөмдөр төлөнөт.

Пенсионерлердин жана катышуучулардын саны, ошондой эле топтолгон салымдардын суммасы жана аларга төлөнүүчү айлык пенсиялар жөнүндө маалыматтар ТПФнын бардык катышуучуларынын өздүк эсептеринин маалыматтарынын негизинде берилет.

Отчетто белгиленген пенсиянын суммасы жөнүндө маалымат учурдагы баа, сом менен көрсөтүлүшү керек.

Отчеттун **I бөлүмү боюнча «Бардык пенсионерлер»** 01 сабындагы 1-12 графаларда ТПФда каттоодо турган пенсионерлер жана катышуучулардын саны, келишим күчүнө киргенден баштап бардык катышуучулардын топтолгон акча каражаттарынын жалпы суммасы жана бардык пенсионерлерге белгиленген пенсиялардын суммасы, ошондой эле орточо өлчөмдө белгиленген бир айлык пенсия жана отчеттук жылда белгиленген пенсионерлердин саны, жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт. Бардык көрсөткүчтөр боюнча 2,4,6,8,10,12 графаларда аялдар боюнча маалыматтар келтирилет.

9 графада, пенсиянын жалпы суммасын (7 графа) пенсионерлердин санына (5 графа) бөлүү жолу менен эсептелген бир айлык пенсиянын орточо өлчөмү көрсөтүлөт жана 10 графада пенсиянын жалпы суммасын (графа 8) пенсионер аялдардын санына (графа 6) бөлүү менен эсептелген аялдардын пенсияларынын бир айлык өлчөмү көрсөтүлөт.

02-13 саптардын 1-12 графалары боюнча, ТПФнын пенсионерлерине жана катышуучуларына төлөнүүчү белгиленген пенсиялардын өлчөмү боюнча бөлүнгөн маалыматтар келтирилет. 01-сап боюнча маалыматтар 03-13 саптардын суммасына барабар болуусу керек.

“Кирешелер жана чыгымдар” II бөлүмдөгү маалыматтар ишкана тарабынан кабыл алынган эсептик саясатка жана азыркы кыскача көрсөтмөгө, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын финансылык отчеттуулукту жана бухгалтердик эсепти жүргүзүү боюнча жобого, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик комиссиясынын “Финансылык отчеттуулукту тапшыруу жөнүндө” финансылык отчеттуулук жана аудит стандарттары боюнча нускамага ылайык толтурулат.

Отчеттун II бөлүмүндө ТПФнын учурдагы баадагы кирешелери жана чыгашалары жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

01-сап боюнча отчеттук жылда кабыл алынган бардык кирешелер жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт жана төмөнкү көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдөн турат:

02-сап боюнча- юридикалык жана жеке жактардан өндүрүлгөн ТПФнын катышуучуларын төлөгөн салымдар;

03-сап боюнча- аты көрсөтүлгөн пенсиялык эсепке чегерүү үчүн белгиленген пенсиялык активдер

04-сап боюнча операциялык жана операциялык эмес ишмердиктен алынган башка кирешелер

05-сапта башкаруу компаниялардан алынган

анын ичинен: - ТПФнын катышуучуларынын жеке эсебине,

-ТПФнын резервдик эсебине, инвестициялык киреше көрсөтүлөт.

06-сап боюнча ишканалардын операциялык эмес ишмердигинин жүрүшүндө пайда болгон отчеттук жылда чет элдик валюталардагы операциялар боюнча курстук айырмачылыктар чагылдырылат.

Төмөнкү көзөмөл жүргүзүү сунуш кылынат:

1. 1-графа “Отчеттук жылы бардыгы” бардык саптар боюнча отчеттук жылы графанын 4 кварталда көрсөтүлгөн графанын суммасына барабар болуусу шарт, б.а. 1-графа = 2-графа+3-графа+4-графа+5-графа

2. 01-сап (Кирешелер-бардыгы) ар түрдүү иштерден алынган ТПФнын кирешелеринин суммасына барабар болуусу керек, б.а. 01-сап=02-сап+03-сап+04-сап+05-сап+06-сап

“Чыгымдар жана чегерүүлөр - бардыгы” 07 – сап төмөндө көрсөтүлгөн саптардан түзүлөт:

10 – сап боюнча материалдык чыгымдарды (кеңсе буюмдары, турмуш-тиричилик буюмдары ж.б.)

“Эмгек акы” 11 – сабында ишкананын негизги өндүрүштүк персоналынын эмгегине акы төлөөгө кеткен чыгымдар чагылдырылат, буга өндүрүштүк жыйынтыктар үчүн кызматчыларга жана жумушчуларга берилген сыйлыктар, демилге берүүчү жана компенсациялык төлөмдөр, ошондой эле негизги ишмердикти жүргүзгөн ишкананын штатында турбаган жумушчулардын эмгек акысын төлөөгө сарпталган чыгымдар чагылдырылат.

«Социалдык камсыздоого чегерүүлөр» **12-сабында** мыйзамда бекитилген ченемдер боюнча жумуш берүүчү тарабынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарына: Пенсиялык фонд, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кызматкерлердин эмгек акысына кеткен чыгымдар (камсыздандыруу төлөмдөрү эсептелбеген төлөөлөрдүн түрлөрүнөн башка) берилген милдеттуу чегерүүлөр чагылдырылат.

«Командировкалык чыгымдар» аттуу **13-сабында** командировкага кеткен томонкү бардык чыгымдар чагылдырылат: суткалык төлөөлөр, мейманканада жашоо акысы, жол кире, ошондой эле чет өлкөлүк сапарларда жүргөн учурдагы визалык колдоо көрсөтүүгө жана медициналык камсыздандырууга кеткен чыгымдар.

«Негизги каражаттардын ижара акысы» **14-сабында** ижара келишиминен келип чыккан жана башка негизги каражаттардын киреси үчүн төлөмдөргө кошулган оңдоого кеткен амортизациялык чегерүүлөрдүн жана каражаттардын тийиштуу өлчөмүнүн бөлүгүндөгү имараттардын, курулмалардын, машиналардын жана жабдуулардын оңдоо каражаттарына жараша ижара акысы көрсөтүлөт.

«Негизги каражаттардын амортизациясы» **15-сабында** негизги жана өндүрүштүк каражаттарды толук калыбына келтирүүгө амортизациялык чегерүүлөрдүн, алардын тендемдик наркынан алынган жана мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөн активдүү бөлүгүнүн тездетилген амортизациясын кошкондо белгиленген тартипке ылайык бекитилген суммасы чагылдырылат. Өзүнүн ишмердигин ижара шарттарында жүргүзгөн ишкана жеке каражаттардай эле ижарага алынган негизги каражаттар боюнча толук калыбына келтирүүгө амортизациялык чегерүүлөрдү чагылдырат.

«Негизги каражаттарды оңдоо жана техникалык тейлөө» **16-сабында** башка уюмдар аткарган негизги каражаттарды оңдоо жана техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдар чагылдырылат.

«Коммуналдык жана байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө» **17-сабында** ишканага юридикалык жана жеке жактардагы көрсөтүлгөн башка уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн төлөмдөрү көрсөтүлөт. Байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө төмөнкүлөр кирет: зымдуу байланыш кызмат көрсөтүүлөрү (үндү, сүрөттөрдү, зымдуу байланыш тутумдар аркылуу маалыматтарды жана башка маалыматтарды берүү) зымсыз байланыш тутуму, спутник байланышы аркылуу сүрөттөрдү, маалыматтарды берүү түзүлмөлөргө жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр, ошондой эле башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр.

18-сапта “Башка чыгымдар” көрсөтүлөт.

“Имарат ижарасы” **19-сабында** ижара келишиминен келип чыккан жана башка негизги каражаттардын киреси үчүн төлөмдөргө кошулган оңдоого кеткен амортизациялык чегерүүлөрдүн жана каражаттардын тийиштүү өлчөмүнүн бөлүгүндөгү имараттардын, курулмалардын ижарасына төлөм көрсөтүлөт.

20-сапта “**Жарнама**” жарнамалык компанияларды ойлоп табуу жана өткөрүү, жарнамалык материалдарды түзүү жана жайгаштыруу ж.б. үчүн акы төлөөлөр чагылдырылат.

- Финансылык отчетторду даярдоо, бухгалтердик эсеп жана аудитордук ишмердик, салык декларациясын түзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөө,

- эмгектик чатактардагы адвокаттардын кеңеши жана өкүлчүлүк кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөөлөр; жалпы маселелер жана юридикалык документтерди (компанияны түзүүгө байланыштуу устав, бириктирүү келишими ж.б.у.с. документтерди, патенттерди жана автордук укуктарды, актыларды, ишеним кагаздарды) даярдоо боюнча консультациялардын жана кеңештердин акысы; мамлекеттик нотариустардын, сот аткаруучулардын, сот тергөөчүлөрүнүн жана бейтарап соттордун (арбитрлердин) жана башка ушул сыяктуу ишмердиктер, аудитордук кызматтар жана адистер кеңеши **21-сапта** көрсөтүлөт;

22-сап боюнча “Салык жана салык төлөө” мыйзамга ылайык мүлккө болгон салык, жерге болгон салык ж.б. бардык салыктардын суммасы көрсөтүлөт.

23-сапта пенсиялык активдерди жайгаштыруу боюнча башкаруучу компанияларга төлөмдөр көрсөтүлөт.

Төмөнкү көзөмөл жүргүзүү сунуш кылынат:
1. 1-графа “Отчеттук жылы бардыгы” бардык саптар боюнча отчеттук жылы 4 кварталда көрсөтүлгөн графанын суммасына барабар болуусу шарт, б.а. 1-графа = 2-графа+3-графа+4-графа+5-графа
01-сап (чыгымдар жана чегерүүлөр-бардыгы) ар түрдүү иштерден алынган ТПФнын чыгашаларынын суммасына барабар
07-Сап = 08- Сап +09- Сап +10- Сап + 11 -Сап + 12 -Сап + 13- Сап +14- Сап +15 -Сап +16- Сап +17 -Сап +18- Сап +19 -Сап + 20 - Сап +21- Сап +22- Сап +23- Сап.

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению формы государственной статистической отчетности № 1-НФ

ости пенсионеров, состоящих на учете накопительного пенсионного фонда и суммах назначенных им месячных пенсий. Отчет по форме № 1-НФ составляется негосударственным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного года. Отчет подписывается руководителем НПФ Кыргызской Республики.

Накопительный пенсионный фонд(НПФ)-особая организационно-правовая форма некоммерческой организации пенсионного обеспечения граждан на добровольной основе. Накопительный пенсионный фонд функционирует независимо от системы государственного пенсионного обеспечения и в дополнение к ней.

Участник НПФ-физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которому, в силу заключенного пенсионного договора, должны производиться или производятся выплаты пенсий в соответствии с Законом «О накопительных пенсионных фондах». Данные о численности участников и пенсионеров, а также о суммах накопленных вкладов и выплаченных им месячных пенсий, представляются на основании данных лицевых счетов всех участников НПФ.

Сведения о суммах назначенных пенсий в отчете следует указывать в текущих ценах, сомов.

В I разделе отчета по строке 01 «Всего пенсионеров» в графах 1-12 показываются данные о численности участников и пенсионеров, состоящих на учете в НПФ, об общей сумме накопленных денежных средств всех участников в период действия договора и сумме назначенных пенсий всем пенсионерам, а также среднем размере назначенных месячных пенсий и численности пенсионеров, пенсия которым назначена в отчетном году. По всем

В графе 9 указывается средний размер месячных пенсий, рассчитанный путем деления общей суммы пенсий (графа 7) на численность пенсионеров (графа 5), и в графе 10 указывается месячный размер пенсий женщин, рассчитанный путем деления общей суммы пенсий (графа 8) на численность женщин пенсионеров (графа 6).

В строках 02-13 по графам 1-12 приводятся данные в разбивке по размеру установленных пенсий, выплачиваемых участникам и пенсионерам НПФ. Данные по строке 01 должны равняться сумме строк 03-13.

Данные **раздела 2 «Доходы и расходы»** заполняются согласно принятой предприятием учетной политики и в соответствии с настоящими краткими указаниями, Закону «О бухгалтерском учете», Положению по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Кыргызской Республике, инструкции Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту «О предоставлении

Во II разделе отчета показываются данные о доходах и расходах НПФ в текущих ценах.

По строке 01 показываются все доходы, полученные за отчетный период и состоит из ниже указанных

по строке 02- взносы, производимые участниками НПФ от юридических и физических лиц;

по строке 03- пенсионные активы предназначенный для начисления на именные пенсионные счета;

по строке 04- прочие доходы от операционной и вне операционной деятельности;

в строке 05 показывается инвестиционный доход, полученный от управляющей компании в том числе:

- на лицевые счета участников НПФ, на резервный счет НПФ;